

И.Арабаев атындагы КМУнун

Гуманитардык колледжинин директору

Дүйшеналиев Ч.Д

«19» апрель 2022-ж

**Илимий-изилдөөлөрдү, илимий-техникалык иштерди, (же)
илимий жана(же) илимий техникалык иштин натыйжаларын
ишке ашыруу**

АКТЫСЫ

1. Ишке ашыруучунун автору: Бакманова Айгүл Ибраимовна
2. Илимий жана (же) илимий-техникалык иштин натыйжаларынын изилдөөлөрүнүн, илимий-техникалык иштердин атальшы: «Атайын орто кесиптик билим берүүдө «Математика курсун» окутуунун педагогикалык негиздері»

Илимий иштин кыскача аннотациясы:

Билим берүүнүн мазмунун жаңыртуу менен бүтүрүүчүлөрдүн кесипкөйлүгүнүн жогорку деңгээлине жетишүүгө болот. Ошондуктан студенттерге окуунун биринчи жылышын ичинде эле, ар бир предметти үйрөнүлгөн окуу материалынын келечектеги адиси менен байланышын, ишмердүүлүгүн же коомдун өнүгүүсүн, келечегин көрсөтүү жетиштүү. Мындай жаңылоо окуу проблемасынын үч негизги аспектисин байланыштырыши керек: биринчиси, анын максаттарына ылайык окуунун мазмунун калыптандыруу, экинчиси, математика курсун окутууда мотивацияны жогорулатуу, үчүнчүсү, окуу куралдарын жана аларды колдонуунун методдорун иштеп чыгуу. Математиканы окутуу келечектеги адистерди даярдоодо абдан маанилүү роль ойнойт. Математиканын форма жана сан илими катары мааниси көптөгөн теориялык жана практикалык колдонуунун эффективдүүлүгүндө гана эмес, ошондой эле илимий билимдерди алуу үчүн изилдөө ықмаларынын универсалдуулугунда. Биздин цивилизациянын ажырагыс бөлүгү болгондуктан, ал ар кандай колдонмо маселелерди чечүүнүн куралы гана эмес, акыл-эс ишмердүүлүгүн таанып-билиүүнүн жана активдештируүнүн каражаты болуп саналат.

Бирок, келечектеги адистер илимди изилдөөнүн жана колдонуунун түшүнүктөрүн, ықмаларын түшүнбөй турup, сапаттуу математикалык билим

берүү мүмкүн эмес. Ошондуктан математика курсунун кесиplitик педагогикалык багытын калыптандырууда келечектеги адистердин билим берүүнүн баалуулуктарын жана максаттарын, ишмердүүлүк жолдорун изилдеп чыгып натыйжасы болушу керек экендигин түшүнүшү керек. Модернизациялоо үчүн бул предметке карата окутуунун кесиplitик багыттарын теориялык жактан түшүнүшү зарыл.

Ишке ашыруунун эффеќтиси:

1. Кесиптик орто окуу жайларынын студенттеринин математикалык сабаттуулуктарын өнүктүрүү,
 2. Студенттердин математикалык сабаттуулуктарын калыптандырууда жетекчиликке алынуучу методологиялык мамилелер жана принциптер тақталды,
 3. Технологиялык колледже математика курсун окутууда студенттердин математикалык сабаттуулуктарын калыптандыруунун технологиясы түзүлүп, аны ишке ашыруунун жолдору иштелип чыкты,
 4. Математикалык сабаттуулуктун калыптаныш деңгээли, аны аныктоонун көрсөткүчтөрү иштелип чыкты,
 5. Ишке ашыруунун орду жана убактысы: И.Арабаев атындагы КМУнун Гуманитардык колледжи 2017-2021- окуу жылдар.
 6. Ишке ашыруунун формасы: Студенттердин математика курсун кесипке багыттап окутуунун методдорун өнүктүрүү боюнча окуу-эксперименттик иштин модели иштелип, окуу программаларынын, сабактардын темаларын тандоо, окуу планына ылайык окутууну уюштурууну пландоо жана башка аткарылды. Ошондой эле кесипке багыттап окутууну изилдөө максатында студенттер тестирлөөдөн жана анкетирлөөдөн өткөрүлдү.

Студенттердин предметтик компетенциясын калыптандыруу жана кесипке багыттап окутуу технологиясы түзүлдү. Түзүлгөн модел боюнча окутуунун технологиясын ишке ашыруунун жолдору жана предметтик деңгээлдери аныкталды.

И.Арабаев атындағы КМУнун

Гуманитардык колледжинин директору:

Дүйшеналиев Ч.Д

